



Код №	МББС боюнча дисциплиналардын аталышы// Наименование дисциплин по ГОС	Ишмердүүлүгүнүн түрү боюнча окуу планын бөлүштүрүү// Распределение учебного времени по видам деятельности						Семестрлер боюнча болжолдуу бөлүштүрүү // Примерное распределение по семестрам								Курсук иштер Курсовая работа	Сынак Экзамен
		Жалпы эмгек ишмердүүлүгү/Общая трудоемкость						1 курс		2 курс		3 курс		4 курс			
		зачеттук бирдиктер В единицах кр	сааттарда В часах	аудиториялык сааттар аудиторияне часы	өз алдынча иштер самостоятельна и работа	лекциялар лекции	тажр./ семинарлар практик./семинар ы	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр		
						17 жума //неделя	17 жума// неделя	17 жума// неделя	16 жума //неделя	16 жума //неделя	16 жума //неделя	15 жума //неделя	15 жума //неделя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>БЛОК 1</b>																	
<b>Б.1.1. ГУМАНИТАРДЫК, СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ЦИКЛ \ ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ</b>																	
Б.1.1.0	Базалык бөлүм / Базовая часть	28	840	476	364	102	374	10	12	6							
Б.1.1.1	Кыргыз тили жана адабияты //Кыргызский язык и литература	8	240	136	104		136	4	4								1,2
Б.1.1.2	Орус тили //Русский язык	4	120	68	52		68	2	2								1,2
Б.1.1.3	Чет тили //Иностранный язык	4	120	68	52		68	2	2								1,2
Б.1.1.4	Кыргызстандын тарыхы // История Кыргызстана	4	120	68	52	34	34			4							3
Б.1.1.5	Философия//Философия	4	120	68	52	34	34		4								2
Б.1.1.6	Манас таануу // Манасоведение	2	60	34	26	17	17	2									1
Б.1.1.7	Кыргызстандын географиясы //География Кыргызстана	2	60	34	26	17	17			2							3
	Элективдүү бөлүм, анын ичинде студенттердин тандоосу менен дисциплиналар:// элективная часть. Дисциплины по выбору студентов	4	120	64	56	32	32				4						
Б.1.1.8	1. Педагогика // педагогика 2.Маданият таануу// Культурология	2	60	32	28	16	16				2						4
Б.1.1.9	1. Team кесиптик иш башкаруу//Team менеджмент в профессиональной деятельности 2.Кесиптик иш чөйрөдө башкарууну оптималдаштыруу//Оптимизация менеджмента в области профессиональной деятельности	2	60	32	28	16	16				2						4
	<b>Жыйынтыгы: //Итого</b>	<b>32</b>	<b>960</b>	<b>540</b>	<b>420</b>	<b>134</b>	<b>406</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>						
<b>Б.1.2. МАТЕМАТИКАЛЫК ЖАНА ТАБИГЫЙ-ИЛИМИЙ ЦИКЛ \ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ</b>																	
Б.1.2.0	Базалык бөлүм //Базовая часть	8	240	136	104	51	85	4	2	2							
Б.1.2.1	Математика //Математика	2	60	34	26	17	17	2									1
Б.1.2.2	Информатика // "Информатика"	2	60	34	26		34	2									1
Б.1.2.3	Энвайронментология	2	60	34	26	17	17		2								2
Б.1.2.4	Климат жана экологиялык туруктуулук//Климат и экологическая устойчивость	2	60	34	26	17	17			2							3
	Элективдүү бөлүм, анын ичинде студенттердин тандоосу менен дисциплиналар:// элективная часть. Дисциплины по выбору студентов	4	120	66	54	33	33			2	2						



Б.1.2.5	1. Тил илиминдеги маалыматтык технологиялар // Информационные технологии в лингвистике 2. Математикалык методдор жана моделдөө// Математические методы и моделирование	2	60	34	26	17	17			2							3
Б.1.2.6	1. Илимий изилдөөлөрдүн негиздери// Основы научных исследований 2. Колдонмо илимий изилдөөлөр// Прикладные научные исследования	2	60	32	28	16	16				2						4
Жыйынтыгы: Итого:		12	360	202	158	84	118	4	2	4	2						
Б.1.3.0	Базалык бөлүм/ Базовая часть	84	2520	1382	1138	17	1331	12	14	16	12	13	13	4			
Б.1.3.1	"Тил таануу негиздери"// "Основы языкознания"	4	120	68	52	17	17		4								2
Б.1.3.2	"Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу" // "Практический курс первого иностранного языка"	54	1620	890	730		890	12	8	10	6	7	7	4			1,2,3,4,5,6,7
Б.1.3.3	"Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу" // "Практический курс второго иностранного языка"	24	720	390	330		390			6	6	6	6				3,4,5,6
Б.1.3.4	Байыркы классикалык тилдер // Древние классические языки	2	60	34	26		34		2								2
	Элективдүү бөлүм, анын ичинде студенттердин тандоосу менен дисциплиналар:// элективная часть. Дисциплины по выбору студентов	72	2160	1119	1041	440	713	4	2	4		15	4	26	17		
Б.1.3.5	Котормо теорияларынын негиздери // Основы теории перевода	4	120	64	56	32	32					4				6	5
Б.1.3.6	Көркөм котормо // Художественный перевод	2	60	32	28	16	16					2					5
Б.1.3.7	Илимий-техникалык котормо// Научно-технический перевод	2	60	32	28	16	16						2				6
Б.1.3.8	Тил үйрөнүп жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана тарыхы // История и культура страны изучаемого языка	4	120	68	52	34	34	4									1
Б.1.3.9	Котормонун теориясы жана практикасы // Теория и практика перевода	5	150	75	75	30	45								5		8
Б.1.3.10	Стилистика//Стилистика	4	120	60	60	30	30							4			7
Б.1.3.11	Корпустук лингвистика //Корпусная лингвистика	2	60	32	28	16	16						2				6
Б.1.3.12	Контрастивдүү лингвистика // Контрастивная лингвистика	2	60	30	30	15	15								2		8
Б.1.3.13	Профессионально - ориентированный перевод с родного языка	2	60	30	30	15	15								2		8
Б.1.3.14	Дүйнөлүк адабият // Мировая литература	4	120	60	60	30	30							4			7
Б.1.3.15	Мезгилдеш которуу // Синхронный перевод	4	120	60	60	30	30							4			7
Б.1.3.16	Коомдук-саясий котормо // Общественно-политический перевод	2	60	32	28	16	16					2					5

Б.1.3.17	Лексикология //Лексикология	2	60	32	28	16	16					2				5
Б.1.3.18	Аналитикалык окуу (англис тили) // Аналитическое чтение (английский язык)	10	300	150	150		150						6	4		7,8
Б.1.3.19	Фонетика теориясы //Теория фонетики	2	60	34	26	17	17		2							2
Б.1.3.20	Теориялык грамматика // Теоретическая грамматика	2	60	34	26	17	17		2							3
Б.1.3.21	Академиялык жазуу // Академическое письмо	5	150	80	70	16	64					5				5
Б.1.3.23	Туризм боюнча атайын котормо // Специальный перевод по туризму	3	90	45	45	15	30						3			7
Б.1.3.24	Англис тилинин тарыхы жана атайын филологияга киришүү // История англ.языка и введение в спецфилологию	2	60	34	26	34	34		2							3
Б.1.3.25	Чет тилин окутуунун ыкмасы /Методика преподавания иностранного языка	4	120	60	60	30	30							4		8
Б.1.3.26	Английский для международного отношения, международного права и международных экономических отношений	5	150	75	75	15	60						5			7
	Студенттердин тандоосу боюнча дисциплиналар:// Дисциплины по выбору студентов	11	330	176	154	64	112				4	2	5			
Б.1.3.27	1. Ишкердик англис тили// Деловой английский 2. Санариптик тил илими азыркы заманбап маданий аралык байланыш учурунда// Цифровая лингвистика в этапе современной межкультурной коммуникации	5	150	80	70	16	64						5			6
Б.1.3.26	1.Лингвистика менеджменти// Менеджмент в лингвистике 2. Семиотика жана котормо // Семиотика и перевод	2	60	32	28	16	16					2				5
Б.1.3.27	1. Сынчыл ой жүгүртүү // Критическое мышление 2. Дискурс жана текст // Дискурс и текст	2	60	32	28	16	16				2					4
Б.1.3.28	1. Маданият аралык коммуникациянын негиздери // 1.Основы межкультурной коммуникации 2. Котормочунун эл аралык этикети // 2. Международный этикет переводчика	2	60	32	28	16	16				2				4	4
	Жыйынтыгы:// Итого:	167	5010	2677	2333	521	2156	16	16	20	16	30	22	30	17	
	Бардыгы:// Всего:	211	6330	3419	2911	739	2680	30	30	30	22	30	22	30	17	
Б.1.3.29	Дене тарбиясы // Физическая культура		400					x	x							
<b>БЛОК 2</b>																
<b>ТАЖРЫЙБАПРАКТИКА</b>																
Б.2.0	Тажрыйбалар // Практики	17	510				510				4	0	8		5	
Б.2.1	Окуу практикасы //Учебная практика	4	120				120				4					4
Б.2.2	Өндүрүштүк тажрыйба// Производственная практика	8	240				240					8				6

Б.2.3	Квалификацияга чейинки практика //Предквалификационная практика	5	150			150							5		8
<b>БЛОК 3</b>															
<b>МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ//ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ</b>															
Б.3.0	БКИге даярдык, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация// Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР	12	360			360							4		8
Б.3.1	Дисциплиналар аралык сынак (Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын географиясы) //Междисциплинарный экзамен (Кыргызский язык и литература, История Кыргызстана, География Кыргызстана)	4	120			120							4		4
Б.3.2	Дисциплиналар аралык комплекстүү экзамен//Междисциплинарный комплексный экзамен	4	120			120								4	8
Б.3.3	Бүтүрүү квалификациялык ишти жактоо//Защита выпускной квалификационной работы	4	120			120								4	8
	Жыйынтыгы: // Итого:	29	870			870							8	0	8
	Курсдук иштердин саны// Количество курсовых работ												x	x	x
	Сынактардын саны// Количество экзаменов						8	9	8	8	8	5	7	6	
	Окуу планы боюнча бардыгы:// Всего по учебному плану	240	7200	3419	2911	739	2680	30	30	30	30	30	30	30	
<b>Тажрыйбалар // Практики</b>						<b>Мамлекеттик аттестация// Государственная аттестация</b>									
№	Аталышы // Наименование	сем	кредиты	часы	№	Наименование						сем	кредиты	часы	
1	Окуу тажрыйбасы // Учебная практика	4	4	120	1	Дисциплиналар аралык сынак (Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын географиясы) //Междисциплинарный экзамен (Кыргызский язык и литература, История Кыргызстана, География Кыргызстана)						4	4	120	
2	Өндүрүштүк тажрыйба// Производственная практика	6	8	240	2	БКИге даярдык, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация// Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР						8	8	240	
3	Квалификацияга чейинки практика // Предквалификационная практика	8	5	150	3										
	Бардыгы:// Всего:		17	510		Бардыгы: // Всего:							12	360	
<b>ФАКУЛЬТАТИВ</b>															
1	Өздүк өнүгүү программасы/ Программа личностного роста	16	480	258	222	129	129	2	2	2	2	2	2	2	

Окуу планы КРнын ББМдин ЖББнын МББСнын негизинде интегралдык чакты  
 Учебный план разработан на основании ГОС ВПО утвержденный МОиН КР от 21.05.2021г №21578/1  
 "КЭАУ" ОИӨКнын окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилди  
 Утверждено Ученым Советом УНПК "МУК" от 16.06.2022

"КЭАУ" ОИӨКнын окуу-административдик иштери боюнча проректору  
 Проректор по учебно-административной работе УНПК "МУК"

к.ю.н., доц. Осмонбаева К.М.

"КЭАУ" ОИӨКнын билим берүү Департаментинин директору  
 Директор Департамента образования УНПК "МУК"

доктор PhD. Ибраева А.Т.

"Лингвистика" кафедрасынын башчысы//Зав. кафедрой "Лингвистика"

к.ф.н., доц. Тургунова Г.А.